

Миралы кызы Анара

**БАТКЕН ОБЛАСТЫНЫН АЙМАГЫНДА КЕЗДЕШКЕН ЧЫЧКАН СЫМАЛ
КЕМИРҮҮЧҮЛӨРДҮН ТОО ЭТЕГИНДЕГИ БИЙИКТИК АЛКАКТАР БОЮНЧА
БӨЛҮНҮШТӨРҮ**

Миралы кызы Анара

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДИ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ В ПРЕДГОРЬЕ
ДОМИНАНТНЫМ ВИДОМ В ТЕРРИТОРИИ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Miraly kizi Anara

**DISTRIBUTION AMONG AS A MOUSE RODENTS ON DOMINANT SPECIES IN
FOOTHILLS IN TERRITORY BATKEN REGION**

УДК: 633.698(57 б)

Бул макалада тоо этегиндеги бийиктик алкакта чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн ичинен доминанттык орунду кызыл куйрук кум чычкан (*Meriones libycus* (Lichtenstein, 1823) (22,4±0,18%;) саны эң көп кездешкен жаныбарлардан болуп эсептелгендиги жана бул чычкандардын ичинен субдоминанттык орунду токой барак куйругу (*Dryomys nitedula pallas*, 1799) жана тамариск кум чычканы (*Meriones tamariscinus pallas*, 1773) (19,8±0,17% ; 14,1±0,03%) ээлегендиги жөнүндөгү маселелер каралды.

Негизги сөздөр: чычкан сымал кемирүүчүлөр, жаныбарлар дүйнөсү, түздүктөр, кызыл куйрук кум чычкан.

В этой статье рассматривается, что среди мышевидных грызунов в предгорье доминантным видом является краснохвостая песчанка (*Meriones libycus* (Lichtenstein, 1823) (22,4±0,18%;) субдоминантными лесная соня (*Dryomys nitedula pallas*, 1799) и тамарисковая песчанка (*Meriones tamariscinus pallas*, 1773) (19,8±0,17% ; 14,1±0,03%).

Ключевые слова: мышевидных грызунов, мир животных, равнины, краснохвостая песчанка.

This article explains that among rodents in the foothills of the dominant species is red-gerbil (*Meriones libycus* (Lichtenstein, 1823) (22,4±0,18%;) subdominant forest Dormouse (*Dryomys nitedula pallas*, 1799) and tamarisk gerbil (*Meriones tamariscinus pallas*, 1773) (19,8±0,17% ; 14,1±0,03%).

Key words: rodents, animals, landscape, red-tail sand eels.

Бүгүнкү күндө тоо этегиндеги бийиктик алкакта жайгашкан табигый түздүктөр, өрөөндөр, талаалар антропогендик факторлордун таасири астында толук түрдө өзгөрүлгөн ландшафттарга айланган. Башкача айтканда, түштүк Кыргызстандын аймагындагы тоо этегиндеги алкактык ландшафттарда табигый ландшафттар жок десек жаңылышабыз. Мурдагы табигый ландшафттардын ордуна экинчилик өзгөрүлгөн ландшафттар - агроценоздор, айылдар, шаарлар, жолдор, суу сактагычтар, магистралдык жана мелиоративдик каналдар ж.б. пайда болгон (1-таблица). Албетте, бул антропогендик факторлор мурдагы табигый ландшафттардын өзгөрүлүшү менен ал жерде жашаган жаныбарларга, өсүмдүктөргө сандык, сапаттык жактан түздөн-түз таасирин тийгизип жатат. Ошондуктан тоо-этегиндеги өзгөрүлгөн

ландшафттардагы жашаган жаныбарлар дүйнөсүн изилдөө бүгүнкү күндө эң чоң актуалдуу маселелерден болуп саналат (Б.К. Кулназаров, 2008).

Чычкан сымал кемирүүчүлөр боюнча жүргүзүлгөн биздин көп жылдык изилдөөлөрүбүздүн натыйжасында, тоо этегиндеги өзгөрүлгөн ландшафттарда кездешкен чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн 7 түрү аныкталды (1-таблица). Таблицада көрсөтүлгөндөй чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн ичинен кичи кызыл куйрук кум чычкан, токой барак куйругу, тамариск кум чычканы саны эң көп кездешкен жаныбарлардан болуп эсептелди, башкача айтканда, кармалган чычкандардын ичинде алардын үлүшү тиешелүү түрдө 22,4±0,18%; 19,8±0,17% жана 4,1±0,03% түздү. Бул чычкандардын ичинен кызыл куйрук кум чычкан менен токой барак куйругу доминанттык, ал эми тамариск кум чычканы субдоминанттык абалды ээледі.

1-таблица.

Тоо этеги бийиктик алкагында кездешкен чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн түрдүк курамы

№	Түрлөрү	%
1.	Токой барак куйругу	19,8±0,17
2.	Кызыл куйрук кум чычкан	22,4±0,18
3.	Тамариск кум чычканы	14,1±0,03
4.	Токой чычканы	12,2±0,02
5.	Үй чычканы	11,7±0,15
6.	Түркестан келемиши	10,1±0,01
7.	Боз келемиш	9,8±0,17

Бул изилдөөлөрдүн натыйжасында биринчи жолу, тоо этегиндеги бийиктик алкактардан алынган чычкандардын фауналык структурасы боюнча өзгөчөлүгү мурдагы изилдөөлөргө караганда, бир нече фауналык айырмачылыктарга ээ болгондугу менен далилденди. Мисалы, чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн фаунасынын ичинде кичи кош аяк чычканы менен токой барак куйругун санын жогору экендиги менен далилденди.

Дагы бир өзгөчөлүгү, чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн фаунасынын сандык көрсөткүчтөрү дагы антропогендик факторлордун түздөн-түз таасири астында толук өзгөргөндүгү менен далилденди. Мисалы, теориялык көз караш менен алганда, таби-

гый ландшафттар менен өзгөрүлгөн ландшафттарга салыштырмалуу анализ жасаганда, тоо этегиндеги мурдагы же байыркы табигый ландшафттарда токой чычканы басымдуулук кылган. Бирок, биздин изилдөөлөрүбүздүн натыйжасы көрсөтүп жаткандай Баткен областын тоо этегиндеги, өзгөрүлгөн же экинчилик ландшафттарда синантроптук чычкандар (кызыл куйрук кум чычканы менен токой барак куйругун) сандык жактан башка чычкандарга караганда, дээрлик басымдуулук кылат. Эгерде бул маалыматтарды башка жаныбарларга экстраполяция кылса, анда антропогендик фактордун натыйжасында, Баткен областын тоо этегиндеги алкактык ландшафттардагы жаныбарлар дүйнөсү сандык, сапаттык жана популяциялык-структуралык жактан толук өзгөрүлүүгө дуушар болот деген жыйынтык чыгарууга болот.

Биз, тоо этегинде орун алган өзгөрүлгөн ландшафттарды 7 типке бөлүп карадык (1-таблица). Бул 7 типке кирген ландшафттардагы чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн түрдүк курамы ар түрдүү болуп чыкты. Негизинен, бул ландшафттардагы чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн түлөрүнүн көп же аз кездешиши, ал ландшафттардын экологиялык шарттарына, тамактык ресурстун жетиштүүлүгү же жетишпестиги, тынчсыздандыруу фактору, жырткыч жаныбарлардын (жырткыч канаттуулар, сүт эмүүчүлөрдүн) көптүгү же аздыгы же болбосо, ландшафттардын туруктуулугу (кээде кээ бир агроландшафттар, жерлер трактор менен айдалат, казылат ж.б. иш-аракеттер, суу каптоо ж.б. факторлор) менен түздөн-түз байланышкан болот. Изилдөө мезгилинде тоо этегиндеги ландшафттардын ичинен чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн жашоосу үчүн эң ыңгайлуусу болуп, бул - жарым өзгөрүлгөн табигый жээк экотондору (Сох, Кишемиш дарыялары) жана жасалма жээк экотондору (магистралдар жана мелиоративдик каналдардын жээктери жана урбанизацияланган маданий ландшафттар, агроценоздор) экендиги далилденди.

Эгерде, чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн түрлөрүнүн санын анализдеп көрсөк, ушул ландшафттарда чычкандардын 4-5 түрлөрү жашашат. Мисалы, чычкандардын түрлөрүнүн эң көп саны (5 түр) жарым өзгөрүлгөн табигый жээк экотондордо белгиленген (2-таблица). Ал эми калган өзгөрүлгөн ландшафттарда агроценоздордо, жасалма жээк экотондордо, урбанизацияланган маданий ландшафттарда чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн 4 төн түрү жашайт, калган ландшафттарда чычкандардын түрү 3 төн ашык эмес.

2-таблица.

Чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн түрлөрүнүн тоо этегинде бийиктик алкактагы ландшафттар боюнча бөлүштүрүлүшү

№	Ландшафттар	№	Чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн түрлөрү	%
1.	Агроценоздор	1.	Боз келемиш	15,1±0,56

		2.	Үй чычканы	
		3.	Түркестан келемиши	
		4.	Кызыл куйрук кум чычканы	
2.	Антропогендик селитебдик ландшафттар	1.	Токой барак куйругу	26,4±0,69
		2.	Үй чычканы	
		3.	Түркестан келемиши	
		4.	Боз келемиш	
3.	Жасалма жээк экотондору	1.	Үй чычканы	13,4±0,53
		2.	Түркестан келемиши	
		3.	Боз келемиш	
		4.	Тамарсик кум чычканы	
4.	Табигый жээк экотондору	1.	Токой барак куйругу	22,6±0,50
		2.	Үй чычканы	
		3.	Түркестан келемиши	
		4.	Боз келемиш	
		5.	Токой чычканы	
5.	Урбанизацияланган маданий ландшафттар	1.	Токой барак куйругу	3,25±0,28
		2.	Үй чычканы	
		3.	Түркестан келемиши	
		4.	Боз келемиш	
6.	Маданий момо дарак ландшафттар	1.	Кызыл куйрук кум чычканы	1,30±1,30
		2.	Түркестан келемиши	
7.	Өзгөрүлгөн адыр талаалар	1.	Кызыл куйрук кум чычкан	17,9±0,70
		2.	Тамарсик кум чычканы	

Ал эми сандык жактан караганда, биз жогоруда айткандай, табигый жээк экотондордо тоо этегиндеги чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн жалпы саны 22,6±0,50% түзөт. Ал эми, антропогендик-селитебдик ландшафттарда чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн көп түрдүүлүгү аз болгону менен, ал жерде жашаган чычкандардын жалпы сандык көрсөткүчү башка өзгөрүлгөн ландшафттарга караганда бир кыйла жогору (26,4±0,69%), чычкан сымал кемирүүчүлөрдүн калыптанышы, байыркы табигый ландшафттардан жашаган чычкандардын фаунасынан түзүлгөн.

Литература:

1. Атабеков У.А. Грызуны (Rodentia) Падыша-Атинского государственного заповедника [Текст]/У.А.Атабеков // Исследования живой природы Кыргызстана: сб.ст. / Биол.-почв. ин-та НАН КР.– Б., 2011.– Вып.1.- С. 38-41.
2. Бейшебаев К.К. Туркестанская крыса: (Экология, вредная деятельность) [Текст]: автореф. дисс. канд.биол.наук./К.К. Бейшебаев.- Фрунзе, 1961.- 19 с.
3. Бейшебаев К.К. О размножении Туркестанской крысы [Текст] / К.К. Бейшебаев // Изв. АН КиргССР. Сер. биол. наук.- 1962.- Т.4, вып.1.- С. 27-39.
4. Дементьев, Д.П. Список млекопитающих (Mammalia) Киргизской ССР [Текст].
5. Кулназаров Б.К. Мелкие млекопитающие преобразованных ландшафтов южного Кыргызстана. // Сб. статей Биолого-почвенного института НАН КР / Исследования живой природы Кыргызстана. – Б., 2000. - Вып.3.- С.109-114.
6. Кулназаров Б.К. Мелкие млекопитающие окрестностей г. Ош //Тр. Межд. конф. по проблемам экологии и природопользования горных территорий. – Жалал-Абад, 1995.- С.33-36.

Рецензент: к.биол.н., доцент Абжамилев С.Т.